

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КИРЕШЕЛЕР ЖАНА ЧЫГАШАЛАР, ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 2025 жылдын 30 октябрга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БОЮНЧА БААНЫН ТУШУУСҮНӨН УЛАМ ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Пайыздары эсептелген активдердин баанынын түшүүсү боюнча кам

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар
Финансылык инструменттер боюнча операциялардан таза киреше
Валюта операцияларынан алынган таза киреше

Пайыздары эсептелбеген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам
Башка киреше

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕ

Операциялык чыгашалар

КИРЕШЕ САЛЫГЫН ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА/ (ЧЫГЫМДАР)

Киреше салыгы

ПАЙДА/(ЧЫГАМ) мезгил үчүн

БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫГЫ

Акциядан түшкөн пайда

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык пайда/чыгым

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ по состоянию на 30 октября 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
Формирование резерва под обесценение активов, по которым не начисляются проценты
Прочий доход

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Операционные расходы

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД /(УБЫТОК)

Прибыль на акцию

* Справочно: Прибыль/Убыток в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):

Самакова А.К.

31 октября 2025г

357 070
(183 641)

173 428

(17 245)

156 183

264 815
(188 483)

8 577

424 352

(12 247)

8 119

505 133

(461 092)

200 224

(23 241)

176 983

176 983

176,98

179 604

31 октября 2024г

299 319
(136 600)

162 719

(15 260)

147 459

245 563
(238 272)

8 652

501 193

2 345

2 424

521 905

(364 020)

305 343

(31 234)

274 109

274 109

274,11

256 066

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
2025 жылдын 30 октябрга карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби
Банктардагы каражаттар
Улуттук банктын депозиттери
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер
Кардарларга берилген кредиттер
*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда
Финансовые активы,имеющиеся в наличии для продажи
Инвестициялык финансылык активдер
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Колдонуу укугу түрүндө активдер
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер
Отложенный налоговый актив
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Башка активдер
ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:
Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары
Кардардын каражаттары
Ижара финансылык жоопкерчилик
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Учурдагы салык милдеттенмеси
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык резервдин көлөмү.
Кредиттик жоготуулар үчүн кам
Пайыздарды жоготуу боюнча кам



Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

* аудит боюнча текшерилген/аудированная

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 октября 2025 года (включительно)

Единица измерения: тысяч сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики
Средства в банках
Депозиты НБКР
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям
Кредиты, предоставленные клиентам
*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение
Финансовые активы,имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные финансовые активы
Основные средства и нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Отложенный налоговый актив
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Средства банков и прочих финансовых учреждений
Средства клиентов
Финансовое обязательство по аренде
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль/(убыток)
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):
Резервы на покрытие убытков по кредитам
Резервы на покрытие убытков на проценты

Handwritten signature of Samakova A.K.

Самакова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер

31 октября 2025г	31 октября 2024г	*31 декабря 2024г
6 536 525	4 451 962	5 012 834
1 378 967	1 062 871	1 018 356
224 955	102 959	158 726
0	-	-
172 910	118 581	128 892
2 320 246	2 176 634	2 281 248
(131 574)	(103 376)	(114 276)
2 361 582	2 191 839	2 295 864
-	-	-
230 943	153 195	157 085
140 781	115 633	129 239
102 562	94 038	91 458
68 061	75 958	75 958
2 884	627	4 382
-	-	3 983
64 325	74 085	84 579
11 111 583	8 323 166	9 032 464
349 959	207 874	185 740
8 663 424	6 215 796	6 946 893
106 837	98 633	96 596
12 772	5 921	2 765,00
10 855	11 500	22 252
1 387	0	-
439 785	356 492	326 482
9 585 020	6 896 216	7 580 728
1 000 000	1 000 000	1 000 000
349 580	152 841	144 706
176 983	274 109	307 030
1 526 563	1 426 950	1 451 736
11 111 583	8 323 166	9 032 464

(158 647)

(5 540)

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому
Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы
жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР
2025 жылдын 30 сентябрга карата (кириштүү)
по состоянию на 30 сентября 2025 года (включительно)

Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)	Белгиленген норматив	Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышы жок байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20% ашык эмес	8,0%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)
Бир карыз алуучуга же банк менен байланышкан карыз алуучулардын тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.2)	15% ашык эмес	0,3%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (К 1.2)
Банк менен байланышы жок банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү(К 1.3)	30% ашык эмес	0,0%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)
Банк менен байланышы бар банктар аралык жайгаштыруу боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү(К 1.4)	15% ашык эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)
Жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.1)	12% кем эмес	26,5%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.2)	8% кем эмес	26,8%	не менее 8%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (К 2.2)
Негизги капиталдын биринчи деңгээлиндеги жалпы капиталдын жетиштүүлүгү (адекваттуулугу) коэффициенти (К 2.3)	6% кем эмес	26,8%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (К 2.3)
Лeverаж (К 2.4)	6% кем эмес	11,4%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Банктын ликвиддуулук көрсөткүчү (коэффициенти) (К 3.1)	45% кем эмес	113,2%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (К 3.1)
Банктын кошумча капиталы («капитал буфери» көрсөткүчү)	18% кем эмес	31,2%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)	20% ашык эмес	4,9%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Узак ачык валюта позицияларынын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.3)	20% ашык эмес	4,1%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.5)	20% ашык эмес	0,7%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.5)
Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (К 4.6)	20% ашык эмес	0,9%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (К 4.6)



Червонова К.В.
Банк Башкармачылыгынын Терагасы / Председатель
Правления

Самакова А.К.
Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер